



**БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ
ЛЕНИН РАЙОНДУК
№95 МЕКТЕП ГИМНАЗИЯСЫ**

Бишкек ш. Джал-29 к/р 45-үй
Тел:312253609; факс:0312253610
ИНН 02807201710117

**ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №95
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА БИШКЕК**

г.Бишкек мрн Джал-29 д.№45
Тел:312253609; факс:0312253610
ИНН 02807201710117

**Каралды:
КТО №95 МГ
Пед. кеңешмесинин
2022-ж « 09 » ноябрь**



**Бекитилди:
КТО №95 МГ
директору
Сардарбекова А.К.
2022-ж « 09 » ноябрь**

Проекттик ишмердиктин уюштуруунун жобосу.

Коомдогу актуалдуу проблеманы чечилишине карата максатка багытталып уюштурулган гимназиянын коллективинин илимий изилдөөчүлүк ишмердиги.

Проекттик ишмердик -бул мугалимдердин, окуучуларды жана ата-энелердин биргелешкен иши. Бул иштин процессинде катышуучулар өз алдынча илимий-практикалык билимге ээ болушат, жыйынтыгында проекттин авторлору бүгүнкү күндөгү интеллектуалдык менчиктин электрондук формасына ээ болушса, педагогдор, окуучулар окуу ишмердигинде ал проекттин активдүү пайдаланышса болот.

Проекттик ишмердик гимназиянын билим берүү процессинин ажырагыс бир бөлүгү болуп эсептелинет. Проекттик ишмердикти окуу жылынын ичинде сабак мезгилинде, сабактардан тышкаркы убактарда жүргүзүүгө болот.

Проекттердин түрлөрү:

Мини проект - сабак боюнча, класстан тышкаркы иштер боюнча, конкурстар боюнча.

Кыска мөөнөттөгү проект -изилдөөчүлүк ишмердиктин белгилүү көлөмүн камтыйт.

Узак мөөнөттөгү проект- бир окуу жылы. Ачык проект. Тематикалык конкурстар боюнча проект. Оозэки экзаменди проект түрүндө тапшырууга болот.

Мектеп- Гимназияга түзүлгөн проекттик иштерге болгон талап.

Проекттик иштин темасы белгиленген багытта чыгармачыл группа жана анын жетекчиси тарабынан жалпы талкуунун негизинде тандалып алынат. Чыгармачыл группа өздөрү тандаган проекттик темаларды да сунуш кылынышы мүмкүн, ал убакта эксперттик группанын заседаниесинде негиздеп теманы бекиттирип, сунуш кылынат. Проекттин жетекчиси жана анын авторлору проекттин формасын анын жанрдык өзгөчөлүгүн өздөрү аныкташат.

проектте пайдаланылган фото, видео, музыкалык, электрондук, печатталган, тартылган материалдарды тизмеленип көрсөтүлөт.

- ✓ проектти түзүүгө катышкан чыгармачыл группаны, жетекчисин рекламалык түрдө көрсөтүү.
- ✓ проекттик ишти чогултулган материалдарды, бөлүмдөр, главалар логикалык ирээтте так даана информация берүүгө ылайыктап жайгаштырылат.

Проекттик ишти жактоо

1. Проекттик ишти жактоо үчүн автор же чыгармачыл группанын эки мүчөсү тарабынан ишке ашырылат.Проекти жактоо оозеки түрүдө, проекттин фрагменттерин демонстрациялоо жолу менен жүргүзүлөт.
2. Жактоо болоордон мурда жазуу түрүндө проекттин бир экземпляры жюриге тапшырылат.
3. Жактоо болоордо анын катышуучулары проекттик ишке тиешелүү демонстрациялык версияларын, компьютер үчүн жаздырган диск ж.б. сапатын текшерипти зарыл.

Проектти жактоодо композициялык же мазмундук жактан авторлордун чыгармачылык укугу сакталуу менен төмөндөгү маселелер чагылдырылышы керек.

- ✓ тандап алынган теманын актуалдуулугу жана канчалык деңгээлде изилденгендигин негиздөө.
- ✓ коюлуп жаткан проекттин максаты жана милдети жана анын канчалык деңгээлде аткарылгандыгы.
- ✓ аткарылган изилдөөлөрдүн кыскача мазмуну, эң маанилүү жагдайы жана анын жыйынтыгына басым жасоо
- ✓ колдонулган бардык техникалык параметрлерди (колдонулган компьютердик программа,илимий булактар, иллюстрациялык материалдар,демонстрациялык-справочный материалдар)
- ✓ проект боюнча алдыга коюлган максаттардын чечүүдөгү өз алдынчалыктын деңгээли
- ✓ проекти практикалык колдонулушу боюнча сунуштар -проекти жактоонун аяктаганда жюрилердин суроолоруна чыгармачыл группа жооп берет.

Гимназиялык медиатеканы түзүү үчүн проекттин бир экземпляры электрондук вариантта мектепке тапшырылат.

Гимназияда проекттик ишмердикти уюштуруу

Окуу жылында мугалимдерди жана окуучуларды проекттик кыймылдын максаты мазмуну жана багытты менен тааныштыруу. Гимназияда проекттик ишти уюштуруу боюнча буйрук берүүдөн башталат.

Проекттик иштин тематикасы гимназиянын директору тарабынан бекитилген күндөн тартып, чыгармачыл группа жана анын жетекчиси проекттик иштин аткарылышына милдеттүү.

- ✓ Проекттик иштин жүрүшүндө анын кээ бир багыттарына тактоолор, өзгөртүүлөр киригизилиши мүмкүн;
- ✓ Мини проект тирчсндө ёз алдынча проекттик иштер болсо проекттик конференцияга катышууга билдирме берүүгө болот жана проекттин материалдары эксперттик группага түшкөндөн кийин конкурстук же конкурстук эмес негизде катышууга чечим кабыл алынат;
- ✓ ай сайын предметтик кафедралардын заседаниесинде проек- тин авторлорунун же жетекчилеринин отчеттору угулуп турат;
- ✓ кафедралардын жетекчилери директордун алдындагы же методикалык кеңешмеде проекттик иштин жүршү боюнча отчет берип турушат.

Проекттик иштин мазмунуна коюу үчүн талаптар

1. Мектеп -Гимназияда иштелип жатакан проекттер учурдун актуалдуу илимий, маданий, саясий, укутук, социалдык турмуштук маселелерине арналат.
2. Проект изилдөөчүлүк жекече же коллективдин эмгеги.
3. Проекттин башка аспекти боюнча чыгармачылык бөлөк группалар ишти улантууга мүмкүнчүлүк болгондой ачык болушу зарыл.
4. Проекттик иш тандалган багыт боюнча информацияларды чогултуу, системалаштыруу, жалпылоо болуп эле эсептелбестен авторлор тарабынан өз алдынча изилдөө, проблеманын чечилиши боюнча оригиналдуу жыйынтыктарды жаратууну талап кылат, Проекттик иште башка бирөөлөрдүн эмгегин көчүрүп алууга болбойт.
5. Проект практикада пайдаланууга багытталып адамдардын ишмердик чөйрөлөрүндө бир проблеманы чечүүдө колдонулушу мүмкүн.
6. Проекттик иш тематикалык бөлүктөрдөн, фрагменттерден окуу максаттарына ийгиликтүү пайдаланылган мини проекттерден турат.

Проекттик ишти жасалгалоого болгон талап

Мектеп Гимназияда аткарылган проекттик иш гимназияда өткөрүлүүчү конференцияга электрондук вариантта аткарылат.

2.Проектик иштин мазмуну кандай болуш керек:

- ✓ проекттик иштин мазмуну
- ✓ проекттик иштеги бөлүмдөрдү жана изилденген главаларды тизмелөө.
- ✓ изилдөөнүн максатын жана милдеттерин аныктоо жазылат
- ✓ түрдүү справочный материалдарды көрсөтүлөт
- ✓ сунуш кылынган жана пайдаланылган информациялар берилет